

## **УЛУУ ДЕРЖАВАНЫН СОҢУНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН АБАЛЫ**

**М. КОЖОБЕКОВ**

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

9 – 10 – кылым аралыгында Борбор Азиянын геосаясий картасы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүгө дуушарланды. Эски мамлекеттик түзү – лүштөр кыйрап, алардын ордуна жаңы саясий бирикмелер, этникалык курамдар пайда болду. Ошондуктан Каражандар каганатынын мезги – лине сапар тартуудан мурда, адагенде кыргыздардын Борбордук Азия – нын кенири мейкиндигине саясий таасирин, маданият үлгүлөрүнүн таратуу жагдайына сереп салсак Кытай дареги боюнча "уйгурлар алсырай баштаганда эле, Ажо өзүн хан, теги түргөш жесир – энесин ханыша, карлук элинин кызы, өз аялын ханыйым деп жарыялаган (**Бичурин, 1951: 355.**). Буга нааразы болгон уйгур ханы кол башчысын кыргыздарга каршы жиберген. Бирок уйгур жорттуулу ийгилиksиз аяктаган. Жазма дарек маалыматы боюнча, кыргыз ханы жыйырма жыл бою уйгурларга каршы согуш жүргүзгөн (**Бичурин, 1951: 355.**)

Кытай жазма булагы так маалымдагандай, 840 – жылга чейин кыргыз – уйгур согушу 20 жылга созулган. Ал эми кыргыз Ажосунун энеси түргөш, аялы карлук экендигин эске алсак, анда Кыргыз каганатынын тышки саясий байланышы, илимий көз карашта кабыл алынган уйгур басып алуу мезгилиnde деле үзүлбөгөндүгүн баамдайбыз.

Кыргыз каганаты дайым Даши (**Лубо-Лесниченко, 1989: 5–6**), Тибет, карлуктар менен достук байланышта болушкан. Ал эми тибет – тиктер болсо уйгур баскынчыларынан чочулашып, кыргыздар менен катташыш учун карлуктардан сакчы алышкан (**Бичурин, 1951: 355.**)

Жазма булак баяны айгинелегендөй, 820 – жылга чейин же башкача айтканда, 20 жылдык кыргыз – уйгур согушу башталганча, кыргыздар тибет, карлук, түргөш жана Орто Азиялык мамлекеттер менен тыкыз саясий – экономикалык байланышта болушкан. Ал эми IX кылымдын башталышынан тарта Уйгур каганатынын кубаты кайтып баштаганын жазма булак маалыматтарынан жана бул өлкөнүн ички абалынан билсек болот.

Жазма булак маалыматтары боюнча яглакар уруусунун өкүлү Баои – каган 808 – жылы такка отургандан баштап, Уйгур каганатынын күчү кайткан (**Бичурин, 1951: 355.**). Баои – хан "Ай Тенгриде Кут Алл Бильге каган" наамы менен 821 – жылга чейин бийлик жүргүзгөн (**Краткая история уйгиров, 1991: 114.**). Эгерде кытай дареги кабарлаган уйгур – кыргыз согушу 20 жылга созулганын эске алсак, анда айыгышкан күрөш Баои – кагандын башкаруу мезгилине туш келет.

Баои – кагандын бийлигинин акыркы жылдарында чек ара аймактардын башкаруучулары каганга каршы көтөрүлүш чыгарышкан

**(Бичурин, 1951: 332).** Баои – кагандан кийин бийликке келген Чун дэ –  
каган (821–824), Чжао – ли каган (824–832), Чжань – синь – каган  
(832–839) өз ажалынан өлбөй, так талаш айынан киши колдуу  
дүйнөдөн кайтышкан **(Бичурин, 1951: 332–334).**

Жазма булак кабарларына Караганда уйгурлар менен созулган 20 жылдык согушту кыргыз Ажосу жетектеп, ақыры аны өтөсүнө жеткизген. Кыргыз каганынын 847-жылы дүйнөдөн кайтышын эске алсак, анда 820-жылга чейин бийликтеги кыргыз каганы кыйла жаш жана ийкемдөө саясатчы экендигин эске алуву зары.

Уйгурлар менен узакка созулган таймашта, ийгиликке көзү жеткен Кыргыз каганы, уйгур башкаруучусуна төмөндөгүдөй мазмундагы кат жөнөткөн: "Сенин жашоон буттү. Мен жакында алтын ордоңду ээлеп, анын маңдайына атымды байлаپ, туумду саям. Эгерде мени менен таймаштууга чамаң келсе анда тез кел, анте албайт экенсин, анда тез кеткин" (**Бичурин, 1951: 355–356**). Уйгур каганынын кыргыздар менен согуштууга чама чарпы келген жок. Кытай министри Ли Дэюйдун белгилөөсү боюнча уйгурлар кырык сазына батып, жыл санап жут күчөдү. Көп сандаган мал өлүп, айылдар ээн калып, уй жайсыз адамдар чөлгө качып, өлгөндөрдүн сөөгү талаа бетине толгон (**Малявкин, 1983: 153**). Табийхаттын катаал синоосу менен бирге башкаруу бийлигинде кризис күч алыш, айрым уруу башчылары душмандарын так талашты чечүү учун жардамга чакырып башташкан. 839 – жылы министр Курабир шатолордун жардамы менен эдиздер койгон Хуну каганды бийликтен кулатат. Бул жылкы саясий окуяны япон окумуштуусу Т. Абэ жана новосибирскилик илимпиз А. Г. Малявкин каганаттагы уйгурлар менен эдиздердин жаңжалы катары баалашат (**Малявкин, 1983: 22**). Эдиздер өз кезегинде кыргыздарга ыкташат. 839 – жылы Уйгур каганатында болуп көрбөгөндөй жут жүрүп, соору каптап, сонунда калың түшкөн кардан мал кырылган (**Бичурин, 1951: 224**). Ордодо башаламандык башталат. Ошондо эди兹 уруусунун башчысы Күлүг – бага<sup>1</sup> кыргыздарды жардамга чакырат. Ал кыргыздардын 100 000 атчан колуна кошуулуп, уйгур борбору Ордо – Балыкка (Хара – Балгас) кол салат. Уйгур каганы Деле согушта шейит учуп, Курабир (Гюйлуфу) курмандыкка чалынган. Ажонун жеке көзөмөлдөөсү менен уйгур каганынын шаарчасы, ханышанын сарайы өртөлгөн. Ажо уйгур башкаруучусунун байлыгын ээлеп, Тхай – хо ханышаны туткунга алыш, конушун Лао – шань тоосунун түштүгүнө көтөргөн (**Бичурин, 1951: 334–351**), деп айтылат кытай жазма булагында. Лао – шань тоосунун дагы бир атальышы Думань (**Малявкин, 1989: 202**) делиш уйгур ордосунан 15 күндүк ат жүрүш алыстыкта жайгашкан (**Бичурин, 1951: 356**). Уйгур ордосу болсо, Орхон дарыясынын түштүк жээгинде, Эрдени – цзудан түндүкө карай 50 км алыстыкта жайгашкан. Археологиялык табылгалар Орду – Балык менен анын чет жакасы кыргыздар тарабынан кыйратылганын айтнелейт (**Киселев, 1957: 95**). Мында жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөлөрдө "кыргыз вазалары" табылган. Буга окшогон кумара идиштер болсо, Минусин өрөөнүндөгү кыргыз көрүстөндөрүнө мүнөздүү табылгар. Алар жумуртка формасында келип, мойну ичке, тубу жазы кылышып жасалган (**Евгюхова, 1948: 13**). Мындан бөлөк "кыргыз вазалары" Тайжин – Чуло,

Тойтөн – Тологейн жана Селенга менен Орхон дарыяларынын бөлөк жерлеринен да чыккан (**Киселев, 1957: 95**). Бул табылгалар кыргыздардын уйгур ордо калаасынан чыгышка жана түндүк – чыгышка карай тарагандыгын күбөлөндүрөт. Ошону менен бирге IX кылымдын 40 – жылынан тарта Монголия менен Тувага кыргыздардын жана түрк тектүү калктарадын көчүп келгендигин тастыктайт (**Евтиюхова, 1957: 224; Волков, 1945: 287**).

Кыргыздардын Енисей өрөөнүн түштүк – чыгышты карай жер которуюшунун адегендеги эстелиги Хакасиянын Казыре дарыясынын Тюхтат жергесинен табылып, анын колдонулуш доору IX – X кк. таандык. Тюхтят маданияты боюнча өлгөндүн сөөгүн өрттөп, анын күлү бир жыл өткөндөн кийин мурзөгө коюулуп, аナン барып конус түрүндө дәббөчө кылып көмүлгөн. Кытай авторунун маалыматына ылайык "көмүү убагында беттерин татышпайт, тек гана маркумдун денесин уч кабат орошуп, аナン ыйлашат. Мындан кийин аны өрттөшүп, чогултулган сөөкту бир жылдан кийин көмүштөт. Аナン барып, мерчемдү мезгилде ыйлашат" (**Бичурин, 1951: 353**). Кыргыз көрүстөндөрүндө жалгыз же төрт адамга чейин өрттөлгөн сөөк кездешет. Кээде алар менен чогуу наристелер менен өспүрүмдөрдүн өрттөлбөгөн сөөгүн коюшкан" (**Могильников, 1981: 55**). Археолог Д. Г. Савиновдун пикирине ылайык IX – X кк. енисейлик кыргыздардын сөөкту өртөө салты этникалык белги катары кызмат өтөп, бул маданияттын таралыш аймагын аныктайт (**Савинов, 1984: 90**). Илимпоз кыргыз маданиятынын мындаи белгидеги – минусин, тува, красноярск – кандык, байкал – алтай, чыгыш казакстандык деп беш тобун белгилейт.

Мындаи белгидеги кыргыз эстеликтери Красноярскиниң жанынан чыккан. Красноярск аймагындағы Большемуртин районундагы өрттөлүп көмүлгөн көрүстөндөн кыргыз буюмдары табылган (**Савинов, 1984: 96 – 97**). Археологиялык табылгаларга карап биз кыргыздардын Минусинск өрөөнүнөн түндүктү карай жылгандыгын билебиз.

Кыргыз маданиятынын Борбор Азиянын кенири аймагына кулач жайышы негизинен, уйгурлардын качкан топторуна жараشا болгон. Чыгыштаануучу А.Г. Малявкин 840 – ж. согуштан кийин уйгурлардын төрт багытта качкандағыны аныктаган.

Якутия менен Байкальдын чыгышында жайгашкан "чон шивэйлерге Кэ – чжи – ли тэгиндин эки уруусу качып барган" (**Малявкин, 1974: 28, 105**). Байкальдын боюнан (Нижняя Иволга, Хойцегер) (**Савинов, 1973: 91**) кыргыз буюмдарынын табылышы, IX – X кк. алардын бул аймакка келгендигин кабарлайт.

Хэ – у – чэ баштаган уйгурлардын бир бөлүгү чыгышка ооп "кидандарга кол салып, өкүмдәр согуш талаасында шейит учкан" (**Малявкин, 1974: 28**). Башка бир маалыматка ылайык 842 – ж. уйгурлар кидандарды женип алган (**Бичурин, 1951: 369**). Бул жакка ыкtagан уйгурлардын артынан кыргыздар дагы чыгышка жылышкан. Чыгыш Монголиянын Сужийн – дава ашуусунун Долон – булагийн кырынан табылган кыргыздын ак сөөк каарманынын урматына орнотулган руникалык эстелик (**Малов, 1952: 85**) буга далил боло алат.

Сужи эстелигин жетик изилдеген чыгыш таануучу С.Г.Кляшторныйдын пикири боюнча Монголиядагы руникалык жазуунун өзү, кыргыздардын Борбордук Азиянын кеңири аймагына бийлигин тараткан мезгилдеги баалуу эстелик саналат. Ошондой эле Кыргыз мамлекетинин жаңы империялык түзүлүшү жана империялык идеология багытында жаңы саясат жүргүзүү аракетин айгинелейт<sup>2</sup>.

Кыргыздар Орду балыкты ээлегендөн кийин Уцзе – тегин баштаган уйгурлардын басымдуу бөлүгү түштүктүү карай жер которушат. Уцзе – тегин 832 – жылкы төнкөрүштө өлтүрүлгөн кагандын ииниси болгон. Бул туурасында жазма булак мындайча кабарлайт: "Кагандын 13 уруусу Уцзе – тегинди каган коюшканда, алар Цацзышань тоосунун түштүгүндө очок алышты (Малявкин, 1974: 27). Аталган топоним Гоби Алтайынын түштүк – чыгыш кыркасы менен айкалышат. Жогоруда айтылгандай, уйгур каганынын ордосу талкаланганда, теги кытай ханышасы, Тайхо ханша туткундалган (Малявкин, 1974: 99). Кыргыз каганы саясий кызыкчылыкты көздөп, аны Дулуой Шихеге<sup>3</sup> кошуп Кытай борборуна жөнөткөн. Бирок аларды Уцзе каган жолдон тосуп, Тай – ходон бөлөгүн кырып, ханышаны алып Гоби чөлүн ашып кеткен. Бул окуя 841 – ж. болгон (Малявкин, 1974: 26, 27). Кийинки жылы Хуанхе дарыясынын чон бөлүгүнүн батышында 100 км аралыкта жайгашкан Кытай өлкөсүнүн Тяньцзэ сепилине Та – бу Хэцзу келип, Тайхонун тагдырына кабатырланып, аны издөөгө кураддуу жоокерлер тобу жөнөтүлгөнүн кабарлаган<sup>4</sup>.

Тан сарайынын 1 – министри Ли Дэюй 841 – 847 – жылкы окуяларга байланыштуу аттайын маалымат топтогон. Анда Тапу Алп Сол кыргыздардын Хэло дарыясына көчүп келип, уйгурлардын жеринде жашап жатышканыгын билдириген (Малявкин, 1983: 101).

Ушундай эле мазмундагы маалымат XI к., автору Сымса Гуандын эмгегинде көздешет. Бирок анда кыргыздардын Хэло дарыясына жер которо тургандыгы жөнүндө айтылат. Асыресе, бул окуяларды жетик изилдеген япон окумуштусу Т. Абэ менен А.Г. Малявкин кыргыздар – дын Хэло дарыясына көчүп келгендин далилдөй алышкан (Малявкин, 1983: 102, 109).

Ошондуктан Ли Дэюйдун маалыматы ашыкча шек саноону түүдүрбайт. Себеби, Тан Кытайынын 1 – министри катары ал түндүк этностору менен болгон саясий дипломатиялык байланышты тейлеп, алар жөнүндө маалымат топтогон (Супруненко, 1963: 67 – 81).

Ал эми "Хэло" иероглифи болсо, түрк сөзү "кара" делип чечмеленет. А.Г. Малявкиндик пикирине ылайык Хэлонун жандырмагы Кара Мурэн же азыркы атальышы Эдзин – Гол. Азыркы кытайдын жергилиткүү калкы Эдзин – Голдун ортонку бөлүгүн Хэйхэ (Кара суу) деп аташат (Малявкин, 1981: 102).

840 – 843 – жж. түштүккө качкан уйгур тобу Эдзин – Голдун (Кара Мурэн) төмөнкү агымына жайгашкан. 843 – жылдын июль айында Тан бийлигинин кыргыздарга жазган катына караганда, бул аймакта топтолгон уйгур тобу Кытай үчүн кыйла кооптуу жоо болгон. Эми каттын мазмунуна көнүл буралы: "Белгилөө болгондой Хэло

дарыясындагы уйгур ордосу толук кырылган жок. Алардын мекенине карата кусалыгын эске алсак, анда алардын ал жакка келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бул аймактагы алардын айылдарын текши кырыш керек" (**Малявкин, 1983: 102**).

Ошол эле кезде, Уйгур каганатынын жерине кыргыздардын жер которуюп жайгашышы жана күч алышы, Тан мамлекетинин чек арасынын жанындагы дагы бир кубаттуу мамлекеттин жаралышын пайда кылган. Мындај жагдай кытай мамлекетин чочулатпай койгон эмес.

Кытай бийлигинин уйгурларга жазган катында, мындај кабатырлануу ачык байкалат. "Азыр кыргыздар уйгур каганын жек көрүштөт. Канышаны издөө менен сөз жок олуттуу жортуул жасашы күтүмөт. Ар кыл жалайы урууларды бириктирип, түштүктүү карай чек ара күзөттөрүнө чейин чапкын жасашат. Азыр кагандын аскери аз ач-жыланач. Эгерде, капсынан күчтүү душман кол салса, аны ким тосот. Бир гана Улуу Тандын кубаты, кыйын абалдан чыгууга жардам берет" (**Малявкин, 1983: 107–108**).

Тан Кытайынын жогоруда айтылган кыргыздарга жазган каты менен уйгурларга кайрылуусунун ортосунда, жоолашкан калктарды бири – бирине түкуруп, «варварларды варварлардын колу менен жок кылууга» үндөшкөн империялык саясаты ачык байкалат.

Кытай жазма булак маалыматтары боюнча кыргыздардын андан ары Орхон дарыясынын өрөөнүн карай бийлигин тараткандыгы маалым. 844 – жылдын февраль – март айларында жазылган Тан бийлигинин кыргыз каганына жиберилген катында, Хэло дарыясы эскерилбей, кыргыздардын уйгур ордосунун аймагына жер которуюу көнүлү бар экендиги айтылат (**Малявкин, 1983: 108**).

Кыргыздардын бул багытта жүрүш жасагандыгы археологиялык табылгалар менен бекемделет. Монголиянын Чыгыш Гоби аймагындағы Боорун бичиг жергесиндеи аскага чегерилген атчандын сөөлөтү табылган. Аны чегүү ыкмасы жана ат жабдыгы енисейлик кыргыздардына оқшош. Эпиграфикалык эстеликтин тек жайын окумуштуу В.В. Волков 840 – ж. кыргыздардын уйгурларды жениши катары баалайт (**Волков, 1965: 286**). Кыргыздардын чыгышты карай жасаган жортуулу жана мындағы эстеликти Энянга каршы жасалған чапкындын натыйжасы деп бааласа болот.

Жазма дарек маалыматтары боюнча уйгурлардын Уце – тегини Тай – хо ханышаны туткундал алгандан кийин, кытай ордосунан колдоо алуу үчүн натыйжасыз аракет жасаган. Ою он чыкпагандан кийин ал азыркы Ички Монголиянын батыш аймагын талаап – тоноого өткөн. Кытай аскерлери менен болгон согуштун биринде катуу женилип, Улуу Хинган кыркасынын түштүк – батышына көчүп жүрчү хэйчелерге баш калкалайт. Бул жерден ал кытай аскер башчысы тарабынан параланган хэйчелердин уруу башчылары тарабынан өлтүрүлүп, кагандык такка анын кичөө ииниси Энян көтөрүлөт (**Малявкин, 1974: 31**). Ал кол астына 5000 адамды тооптоң, чабуулга өткөн кытай колуна каршы күрөшкө чыгат. Бирок анын күчү кайтып, ақыры 500дәй уруу жакшылары менен Чон Хинган кырkalарынын түштүк – батышынан Кытай сепилине чейинки

аймакта жашаган шивэйлерге качып барат (**Малявкин, 1974: 108**). Кытай кол башчысы шивэйлерден Энганды кайтарып берүсүн талап кылган. Энганды үй бүлөөсү жана 9 атчандын коштоосу менен батышка качат. Ал жерден аларды жети уруу шивэй ич ара бөлүп алышат (**Бичурин, 1951: 337**). Энгандын сары изине чөп сала кууган кыргыз кол башчысы Або<sup>5</sup>, окуядан уч күн өткөндөн кийин, 848 – ж. Тяньде воеводствосунун түндүк чек арасынынын түштүк – батыш тарабынан 70000 аскер менен келип, шивэйлерди талкалап, калган уйгурларды туткундаш, аларды Гобинин түндүгүнө алып келген (**Малявкин, 1974: 30**). Ошентип кыска мөөнөткө болсо дагы кыргыз бийлиги Гоби чөлүнүн түштүк – чыгыш тарабына орногон.

IX – X кк. кыргыздардын түндүк – батыш багытында жер котор – гондугу археологиялык табылгалар менен даректелет. Томскинин жанында жана Обдин башатында өрттөлүп көмүлгөн көрүстөндөр табылган. Новосибирск менен Кемеров областарында Тюхтят көрүс – тендерү ачылып, акыркысынан "kyргыз вазалары" чыккан (**Арсланова, 1972: 74; Могильников, 1981: 57**).

Алтай менен Батыш Алтайдын ар кайсыл жерлеринен табылган археологиялык материалдар, IX – X кк., кубаттуу түрк тилдүү қалктарадын урпактары болгон алтайлыктар менен төле уруулары Кыргыз каганатынын курамына каратылганын айтгиналейт (**Савинов, 1984: 92; Савинов, 1978: 212**). Бул факт Тоолу Алтай автоном обласынын Усть – Канск районунун Мөндүр – Соккон кыштагынан табылган руникалык жазуу менен далилденет. Анда "Тарпак ысымдуу деп айтты – данктуу эр таанымал ысымы бар, менин Эрке – Аныг аттуу улуу атам, даңазалуу айтылуу кыргыз" (**Баскаков, 1966: 80**), деп айттылат.

Археологиялык табылгалар кыргыздардын Алтай тоосунан батышка ыкташкандыгын кабарлайт. Иртыш дарыясынын он жээгиндеги Боброво айлынан археолог Ф.Х. Арсланова өрттөлүп жана өрттөлбөй көмүлгөн мүрзөлөрдү тапкан (**Арсланова, 1972: 75**). Мындан көмүү салты Минусин өрөөнүндө жана жогоруда эскерилген Томск менен Обь дарыясынын башатында кездешет.

Ф.Х. Арсланова Чыгыш Казакстан обласында Шемонаихин районунан өрттөө салты менен көмүлгөн 14 мүрзөнү изилдеген. Андагы көнмүү салты жана кошумча буюмдар кыргыздардын Тувадагы көрүстөндөрүнө окшош болуп чыккан (**Арсланова, 1972: 75**). Аталган эстеликтер кыргыздардын IX к. орто ченинен тарта батышка карай басып алуу саясатын жана Иртышка чейинки аймакты ээлеп алгандыгын далилдейт.

Эгерде ушул эле мезгилде кимак уруу конфедерациясынын куралгандыгын эске алсак, анда Иртыш менен Алтай аймагын кыргыздар кармай албай калышса керек.

Ал эми, мында калган кыргыздар болсо кимактар менен жуурулушуш, этностук белгисин жоготушу мүмкүн. Буга далил катары Зевакина, Гилево, Корбохонтон жана башка жерлерден табылган археологиялык табылгалар күбө боло алышат. Алар боюнча өрттөп көмүү

(кыргыздардықы) менен сөөктүү ат менен кошо көмүү салтындағы чогуу коюлган мурзөлөр үстөмдүк ала баштайт (**Могильников, 1981: 31**).

Кыргыз каганатынын Борбордук Азиядагы үстөмдүгүнүн күч алыши, Таңдык Кытайдын көнүлүн бурган. Империянын 1-миинистри Ли Дэюйдун императорго даярдаган докладында, кыргыздар менен достук байланышты түзүү максаттуулугу айтылат (**Супруненко, 1974: 246**). Кытай императору Ву – цзун министрдин көнешине ынанып атайын элчи жиберип, кыргыз каганына "цзун – ин Хюн – ву Чен – мин хан" деген титулдун ыйгарылғандыгы жөнүндөгү грамотаны жолдогон (**Бичурин, 1951: 357**). Бирок 846 – ж. император Ву – цзун дүйнөдөн кайтып, анын мураскору Сюань – цзун чиновниктердин – уйгурлардын күчү кайтып кулагандан кийин, кыргыздарды колдоп күч алдыруунун кажети жок деген сөзүнө ынанып, кыргыздарга карата саясатын өзгөрткөн). 847 – жылдын жайында кыргыз Улуу Державасын буга чейин ийгиликтүү башкарып келген Ажо дүйнөдөн кайтат. Анын мураскору Тан Кытайынан "Ин – ву Чэнмин хан" мансабын алат. 860 – 873 – жж. кыргыздар Кытай ордосуна уч ирээт элчилик менен келип кетишет (**Бичурин, 1951: 357**).

Кыргыздар буга чейин басып алган чөлкөмдүк бийлигин бекемдөөгө аракет көргөн эмес. Мунун бирден бир себеби, буга чейин тышкы экспансиялык саясат жүргүзүп кербөгөн кыргыздар мындаид кенири аймакты кармап туругура тажрыйбасы жана аскердик мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Жазма булак маалыматтарына ылайык 875 – жылы уйгурлар Эдзин – Голго кайрылып келишкен (**Маявкин, 1983: 111**). Ал эми кыргыздардын бул аймактан кайсыл убакта, кандайча көчүп кеткендиги туурасында кабар жок.

II мин жылдыктын башталышындағы кыргыздарга байланыштуу окуялар, жазма булактарда узул – кесил мазмунда чагылдырылган. Бул мезгилде кыргыздардын кидандар менен болгон байланышы байкалат. 916 – жана 924 – жылдары кидан императору Елий Абаоцзи эки ирет Монголияяг чабуул жасайт. Бирок чапкын ургаалына кыргыздардын кабылгандыгы туурасында кабар жок (**Худяков, 1989: 36; Кычанов, 1990: 10–17**). Кыязы, кыргыздардын Монголиядагы ордосу буга чейин Тубадагы Хемчик дарыясындағы сепилдердин бирине көчүрүлсө керек. X. к. беймаалым авторунун калеминен жааралган "Худуд ал – Аламда" кыргыздардын чыгышында жашаган фурилерден (кырыкандардан) алыс эмес жерде кыргыз каганынын ордо шаары жайгашкан. Аны Кемижкет деп аташат (**МИКК, 1973: 41**) делет. Кыргыздардын Тувадагы конушу бай археологиялык, палеографиялык эстеликтерди калтырган. Ошондой эле тувалыктардын арасында азыр дагы "кыргыз" аталаشتаты уруулар кездешет. С.И. Вайнштейндин пикирине ылайык алар IX. к. кыргыздардын урапактарынан экендигинен талаш жок (**Вайнштейн, 1991: 11**).

Енисейлик кыргыздардын IX. к. орто ченинде Тенир Тоого жер которушу кыргызтаанудағы олуттуу проблемалардын бири. 840 – ж. окуядан кийин Пан тегин баштаган уйгурлар Чыгыш Түркстандагы Куча аймагына качып келишкен (**Маявкин, 1983: 200**). 843 – жылы кытай борборуна келген кыргыз кол башчысы Тапу Алп Сол "аларга

беш уруу – Аньси (Куча), Бэйтин (Бешбалык), Даада (татарлар) жана башкалар баш ийгендигин кабарлаган" (**Малявкин, 1983: 101**). Кытайдын "Гуцзинь тушу цзичэн", "Сюй тунчжи", "Синь Таншу", "Эрши уши" жазма булактарында "кытай императору бул жерлерди кыргыздардан сурал алууну каалагандыгы"<sup>6</sup> айтылат. 843-ж. апрель айында Кытай императору Кыргыз Ажосунун ордосуна өз элчиси Чжао Фанды жөнөткөн. Чжао Фань кайрылып келип, кыргыздар Аньси менен Бэйтинге чабуул койду жана жардамга аскер жибериш керек деп билдириөө жасаган (**Малявкин, 1983: 197**).

1 – министр Ли Даюйдун императорго жолдогон докладында бул окуяга мыңдайча баа берилген: "Географиялык жактан Аньсиден борборго чейин 7000 ли, Бэйтингден болсо 5200 ли. Бейпил мезгилде Хэсиден (Ордо) жана Луныодан (азыркы Ганьсу провинциясынын чыгыш тарабы) батыш провинцияларга сапар тартканда, Юймэн күзөтү аркылуу кетчүбүз. Ал жолдун боюнча Тан мамлекетинин округдары, уездери болуп, аларда ири аскер бөлүктөрү жайгашчу. Качан Аньси менен Бэйтинге аскер керек болгондо, аларды ошол жакынкы жерден топточубуз. Кыйынчылык башталгандан бери Хэси менен Луную толтуу менен тибеттиктердин колуна өттү. Ошондуктан уйгур жолун кодонуш керек эле. Азыр уйгурулар толук талкаланды. Ал эми алардын кыргыздарга толук баш ийгендиги беймаалым. Эгерде, ынгайлуу учурда да жардам көрсүтүш үчүн, ар бир гарнизонго 10000 адамдан кем эмес ханьдык жоокерлерден турган аскер жайгаштырыш керек. Мынча адамды каяктан топтойбуз? Кайсыл жол менен амак – ашты ташыйбыз?" (**Малявкин, 1983: 137**) – деп суроо салган. Кыраакы саясатчынын эскертуусун, ошондой эле Тандык Кытайдын оор саясий – экономикалык абалын эске алсак, Борбордук мамлекеттин кымбат жортууду жасоого чама чарпы жеткен эмес. Андан кийин Чыгыш Түркстандагы Тибет бийлигинин жоюлушу менен өз алдынча аймактык бийликтөрдин пайды болушу толук ыктымал. Кытайдын ички абалын жана Чыгыш Түркстандагы кырдаалды эске алыш, Тан бийлигинин уйгурларга жардам берүүгө чamasы келген эмес. Чыгыш Түркстандагы мындай абал Борбордук мамлекеттин саясатына туура келгендиги байкалат.

Ал эми кыргыздардын Куча менен Бешбалыкты каратып алгандыгы туурасынданы маалымат Гуцзинь тушу цзитэн, Сюй тучжи, Син Таншу, Эрши уши маалыматтарында айтылат.

"Уйгур тарыхынын" авторлорунун пикирине ылайык, Цзюйлу Мохэнин уруусу (Эдиздер – М.К.) жана качканга күдүрети жок калктын катмары кыргыздардын бийлигине баш ийишкен (**Краткая история уйголов, 1991: 131**).

Уйгур коому жана андагы ар башка уруулардын башы бириккен конфедерациялык түзүлүшү, Каганаттагы бийлик талашуу саясий окуялар чыгыштаанычы А.Г. Малявкин тарабынан жетик изидөнген.

840-ж. Уйгур каганаты талкалантандан кийин, өлкөнүн батыш бөлүгүндө жайгашкан эдиздердин жер которушу туурасынданы маалыматтын жок экендигин эске алыш, А.Г. Малявкин Каганаттын батыш жагы кыргыз калайманын башынан кечирген эмес деп

белгилейт (**Малявкин, 1983: 129–130**). Чынында эле кыргыздардын кечээги эдиз союздаштарына каршы чыгышына саясий жана согуштук жактан негиз болгон эмес.

Уйгур мамлекетиндеңе каршылаштык Каганат кыйрагандан кийин да улантылган. Таңдык Кытайдын Пан—тегин менен байланыш түзүү аракети, уйгурларга каршы маанайдагы уруулар тарабынан ойрондолгон. Атайын жиберилген элчилик таланып, адамдары өлтүрүлгөн (**Малявкин, 1983: 131**).

Убагында уйгур конфедерациясына кирген теле уруу бирикmesi 866 – жылы Пан – тегиндин жетеги менен Турфан ойдуун жана Бешбалыкты эзлешет (**Малявкин, 1983: 13**). Анткен менен теле урууларынын бул аймакка эмне себептен жер которушу жөнүндө маалымат жок. А. Г. Малявкиндин пикирне ылайык, балким айрым уйгур урууларынын Бешбалыкка жер которусу кыргыздардын кысымы астында жасалып, кызызы аларды Бешбалык менен Турфандын байлыгы кызыктырса керек деп боолголойт (**Малявкин, 1983: 131**).

Жазма булак маалыматтарына караганда кыргыздардын Чыгыш Түркстандын батыш аймагына жылышы IX к. аягында жүргөн шекилди. Беймаалым автор тарабынан жазылган "Худуд ал – Аламда" "Пенчул (азыркы уч Турпан – М. К.) карлук өлкөсүндө жайгашкан, мурда ал тогузгүз тарабынан башкарылчу, азыр аны кыргыздар эзлешти" (**Hudud-al-Alam, 1837: 98**) деп айтылат. Эмгектин 982 – ж. жазылышын эске алсак, анда окуянын ушул жылдарга утурлай жүргөндүгүн баамдасак болот. Академиктер В. В. Бартольд менен В. В. Радловдор жазма булакта эскерилген окуянын IX к. аягында өткөндүгүн белгилешкен (**Radloff, 1863: 6**).

981 – 983 – жж. Турфан идикуттугуна (866 – 1369) элчиликке келген Ван Яңденин маалыматында кыргыздардын Турфан бийлигине кирген этностордун катарында кошкон. Демек, кыргыздар теле уруулары менен чогуу 866 – жылы Чыгыш Түркстандын батыш бөлүгүн өздөштүрүп баштасы толук ыктымал.

"Худуд ал – Аламдын" маалыматтарына караганда "Кашгар Чинис – тан дубанына кирет, бирок ал йагма, тибет, хырхыз жана Чиндин чегинде жайгашкан" (**МИКК, 1973: 41**). Беглилей кетчү нерсе, беймаалым автор эскерген карлук, чигил, йагма, тухси, тогузгүздар (уйгурлар) Орто Азия, Түштүк Казакстан жана Чыгыш Түркстан чөлкөмүндө орун алган түрк тилдүү этностордун катарына киришет. Мунун өзү, кыргыздардын уч Турпандан Кашкарга жана X к. тарта Нарын дарыясынын түштүгүндө жашаган йагмаларга чейин ыкtagan – дыгын айгинелейт. "Худуд ал – Алам" боюнча кыргыздар карлук менен чигилдердин түндүгүндө, тухсильдердин батышында жайгашкан (**МИКК, 1973: 41–42**). Беймаалым автордон башка араб – перс аалымдары белгилегендей, карлуктар Чу – Талас өрөөнүндө, тухси менен чигилдер Ысык – Көл кылаасында орун алышкан (**МИКК, 1973: 41–43**). «Худуд ал – аламдын» башка бир жеринде мындей деп айтылат: "Дагы бир too тогузгүздардан башталып, Ысык – Көл аркылуу уланып, тухсильерге чейин созулат. Карлук чегинен буруулуп, анын кыркасы кыргыздын бир уруусунун аймагына өтөт. Бул тоону Тұлас дешет" (**МИКК, 1973: 41–43**).

## УЛУУ ДЕРЖАВАНЫН СОҢУНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН АБАЛЫ

В.Ф. Минорский бул тоону Алтай тоосу менен айкалыштырат (**Hudud al-Alam, 1837: 202**). Бирок бейммалым автордун сүрөттөөсүнө караганда, бул тоо Күнгөй менен Или Ала – Тоосун элестетет.

"Худуд ал – Аламдын" автору өз алдынча, эки башка жерде жашаган кыргыздар турасында кабарлайт. "Тогузогуздардын чыгы – шында Чин өлкөсү, түштүк тарабында бир жагы Тибет жана карлуктар, батышында кыргыздардын бир бөлүгү, ошондой эле түндүгүндө дагы кыргыздар жашайт" (**МИКК, 1973: 40**) деп айтылат. Чынында эле енисейлик кыргыздардын батышындағы коншусу кимактар болушкан. Ошол эле кезде, "Худуд ал – Аламдын" автору Каркара хан (же Кыркыр хан) аймагындағы кыргыздарга салты окшош кимактар жөнүндө эскерет. В.Ф. Минорский бул аймакты азыркы Каркара жергесине жайгаштырат Казак окумуштуусу Б.Е. Кумеков топонимикалык окшоштуука берилбей, жер атын Тарбагатай менен Колбин кыркаларынын аралыгынан издөөнү сунуш кылат (**Кумеков, 1972: 66**). Асырсесе, жазма булак маалыматы Каркаралык кимактарга коншу жашаган Жунгариядагы кыргыздар жөнүндө сөз кылууга негиз түзөт.

Ал – Истахринин жазганы боюнча кыргыздардын жери тогузгуз, кимак, хазлактар жана "дениз курчаган аралыкта" жайгашкан . XI – XII кк. араб – перс авторлору хазлактар менен тогузгуздарды Орто Азия, Чыгыш Түркстандын қалкы деп билишикен. Демек, аталган уруулар жороруда келтирилген жазма булак маалыматтарына ылайык, кыргыз – дар менен Тенир Тоодон гана чектеше алмак. Мындан бөлөк ал – Истахри Кыргыз өлкөсү Усрушан, Фергана, Илак, Шельжи, Лабандын нары жагында деп кабарлайт (**Абу Исхак ал – Истахри, 1870: 312**). Орто кылымдагы Илак топоними Ташкендин чыгышында, Шельжи шаары Таласта, Лабан болсо Кемин районунда жашаган карлук уруусунун бири болгон (**История Киргизской ССР, 1956.–Т.1: 111**). Ал – Истахринин айтымында лабандардын конушунан ары кеткен тоо, кыргыздарга чейин созулган. Арийне, Кеминден чыгышты карай Күнгөй Ала Тоосу кыркалайт эмеспи (**Атлас Кирг. ССР, 1987: 18–19**). Орто кылым аалымынын географиялык маалыматы, IX – X кк. кыргыздар Кулжа шаарынан аймагынан Или, Шарын дарыяларынын, Текес, Күнгөстөн Түндүк – Чыгышты карай жердегенин айгинелейт.

Жороруда эскерилген ал – Истахринин маалыматы Ибн Хаукальдын (X к.) эмгегинде кайталанат (**Ибн Хаукал, 1872: 361**). "Худуд ал – Алам" кол жазмасын кылдат изидеген В. М. Минорский кыргыздарды Тарим дарыясынын боюна жайгаштырган (**Hudud al-Alam, 1837: 283**). Кыргыздардын IX – X кк. Тенир Тоого жер которушу жазма булак маалыматтары, археологиялык табылгалар менен даректелет. 1961 – ж. Жунгар Ала – Тоосунун Текели шаарына жакын жердеги бузулган көрүстөндөн 76 темир, коло буюмдар табылган. Андагы жебе, тараалга – лар VIII – X кк. таандык болуп чыккан. Аларды изидеген окумуш – туулар төмөндөгүдөй тыянак чыгарышкан: мындей табылгалар Казакстандын чыгышындағы кимак көрүстөндөрүнө мүнөздүү. Ушундай эле жакындык Түндүк Кыргызстан, Түштүк Сибирдеги енисейлик кыргыздардын көмүү салтында байкалат (**Агеева, Джусупова, 1963: 178**). Андагы уч кырдуу жебелер Зевакино жана Бобровскидеги кыргыз мүрзөлөрүнөн чыккан табылгаларга окшош. Ал эми Текелидеги

материалдарды Минусинск өрөөнүндөгү археологиялык эстеликтер (**Левашева, 1952: 127**) менен салыштырып, кыргыздардын Төнүр Тоого жер көтөрдүгүн биле алабыз.

Д.Г. Савинов соңку археологиялык материалдарды иликтөөнүн натыйжасында, Түштүк Сибирдеги жана Чыгыш Казакстандагы енисейлик кыргыз маданиятынан түптөлүп Чыгыш Төнүр Тоого чейин таркаган деген тыянақка келген. Илимпоздун пикирине ылайык "А.Н.Бернштам тарабынан аз да болсо жарыяланган кыргыз буюмдары түспөлдүү тараалга, кур кемерлерди жана чыкка көз карашта баалап, аларды кыргыздардыкы деп эсептеш керек" (**Савинов, 1978: 213**).

1891 – ж. А.Н. Фетисов Кочкор өрөөнүндө археологиялык казуу – ларды жүргүзгөн. Андагы табылгалар жана жергиликтүү калктан алынган буюмдар Санкт – Петербургдагы Эрмитажа алынып кеткен. А. Н. Бернштам аларды изилдеп чыккандан кийин, буюмдар VIII – IX кк. таандык экендигин белгилеген. А.Н. Фетисовдун табылгасын Минусинск өрөөнүндөгү Копен чаатасынын буюмдары менен салыш – тырып ал төмөнкүдөй тыянақ чыгарган: "Каралган буюмдар сюжеттик жана композициялык жактан, кандаидыр бир деңгээлде техникалык аткарылуусу боюнча бир тектүү. Кочкордон табылган буюмдар IX к. аягында, X к. башындағы енисейлик кыргыздардын Төнүр Тоого тарааш мезгилиниң ажайып үлгүлөрү саналат" (**Бернштам, 1952: 92–94**).

А.Н. Бернштам Нарын дарыясынын боюнdagы Аламышык №102 – көрүстөнүндө казуу жүргүзүп, анын көмүү салты Л.А. Евтихова жарыялаган енисейлик кыргыздардын VIII – IX кк. табылгалары менен окошштугун тапкан. Ошондуктан №102 – көрүстенду ал енисейлик кыргыз жигине кийрип, андагы археологиялык материалдарга таянып кыргыз – дардын IX к. Төнүр Тоого келген деп эсептейт (**Бернштам, 1952: 81–84**).

Токмоктун чет жакасындағы Ак Бешим шаарчасында археология – лык казуу жүргүзгөн москваалык археолог Л.Р. Кызласов IX к. бириңиң жарымына мүнөздүү ооздук жана псалий тапкан. Алардын арасынан Минусинск өрөөнүндөгү Калпчал жана Уйбат табылгаларына мүнөздүү келген тоотекелердин псалии (**Кызласов, 1959: 215**) айрыкча кызыгуу жаратат. "Эгер, бул буюмдарды салыштырып көрсөк, анда Ак Бешим – деги буда храмын кыргыздар күйряткан дегенге негиз бар" (**Савинов, 1989: 81**) деп түкшүмөдөйт санктпетербургдук окумуштуу Д.Г. Савинов.

Аталган археологиялык табылгалар жазма булак маалыматтары менен бекемделет.

Бизди кызыктырган мезгилде Бухарадан мекенинен кайткан Кытай элчилигин араб географы Абу Дулаф коштот чыккан. Алардын сапары Кыргызстан бөлүгүндөгү Төнүр Тоо жана Чыгыш Туркстан аркылуу ёткөн. Саякатчынын сапарынын жыйынтыгында Борбордук Төнүр Тоо, Жети – Сууда жашаган карлук, чигилдер туурасында маалымат камтыган "баяндама" жазылган. Абу Дулаф кыргыздарды тогузгуз менен карлуктардын арасына жайгаштырат, башкacha айтканда "Худуд ал – Аламда" айтылган жана жогоруда талданган маалыматты ырастайт. Абу Дулаф эскерген кыргыздардын тамакка күрүчтүү колдонушу туралуу

бидиргени илим айрыкча маанилүү. Кытай жазма булактарында енисейлик кыргыздар күндөлүк тамагы үчүн күрүчтү колдонушкан эмес. Ошондой эле азыркы алтай, хакас тилдеринде "күрүч" деген сөз жок. Белгилүү кыргызтаанычу өмүркүл Караевдин пикири ылайык, Абу Дулафтын кыргыз тамак ашына күрүчтүн колдоно тургандыгы жөнүндөгү маалыматы, Чыгыш Түркстанга жер көтөрөн кыргыздардын тиричилигин айгинелейт (**Караев, Кожобеков, 1989: 57**).

Альберт Ле Кок 1913-ж. Чыгыш Түркстандын Кум-Тур кышта – тынан эпиграфикалык эстелик тапкан. Сүрөттөгү эки фрагментти новосибирскилик окумуштуу Ю.С. Худяков кыйдат иликеп чыгып, анын аткарылып ыкмасы, кийими, курал жарагы енисейлик кыргыз – дардын ушундай мазмундагы эстеликтөрине окошо экендигин белги – лейт. Илимпоздун пикирине ылайык, сүрөттү жергилиттүү сүрөтчү тарткан жана ал кыргыздардын Чыгыш Түркстанга кол салганына күбө болуп, жоокерлердин образын жергилиттүү шартта калыптанган чыгармачыл шыгына жаравша чагылдырылса керек деген тыянакка келген". Автордун көз карашы боюнча Кум-Тур оазисине кыргыз – дардын чабуулу 840-ж. Х к. башталышына чейин жасалган (**Худяков, 1979: 109**).

"Улуу жибек жолун" изилдеш учүн ЮНЕСКО уюштурган долбоор алкагында Кытай Элдик Республикасынын Чыгыш Түркстан бөлүгүн иликтоого катышкан Новосибирскилик окумуштуу Ю.С. Худяков "Кыргыз Улуу Державалык" мезгилине таандык бир канча буюмдарды тапкан (**Худяков, 1991: 72**). Синьцзян – Уйгур автономиялык районунун урумчы шаарындагы тарыхый музейде коюлган Вашисия эстелигидеги табылгалар Ю. С. Худяков тарабынан изилдөөгө алынып, алардын IX – X кк. енисейлик кыргыз маданиятына текстештиги тастыкталды. Таанымал археологдун жана кыргыз маданиятын мыкты билген адистин Вашисия эстелигин изилдөөсү енисейлик кыргыздардын бул мезгилде Чыгыш Түркстанга жер көтөрдүгүнүн далил боло алат (**Худяков, 1992: 34–37**).

Жогоруда белгиленгендей, 981 – 983 – жж. кытай элчиси Ван Яньдэ Турфан идикуттуктууна келген. Анын билдириөөсө боюнча "Гаочан мамлекетинин бийлигине түштүк, түндүк түцзюэлер, чон жана кичине чигилдер, йагма, кыргыздар, барман, геттер, урунгу уруулары баш ийген" (**Маявкин, 1983: 177**). Кытай элчиси Турфан идикуттуктуун кыдырып, андагы окуяларды өз көзү менен көрүп, мамлекеттин абалына жана анда жашаган калктын жайгашышына күбө болуп кайткан. Анын жазғаны боюнча Турфан идикуттуктуунун батыш чеги Кучага чейин созулган. Мындан ары Каражанийлер мамлекетинин чеги башталгандыктан элчинин маалыматы тарыхый кырдаалга төп келет. Жогоруда Ван Яньдэ көрсөткөн калктор Турфан идикуттуктуунун алкагында жайгашкан. Ошондуктан элчинин маалыматында эскерилген кыргыздар менен катар чигил, йагмалардын айтвылыши, буга чейин белгилеген мусулман авторлорунун дарегин ырастап, кыргыздардын Чыгыш Түркстанда орун алышин айгинелейт. Ал эми чигил, йагма уруулары X к. II жарымында Борбордук Тенир Тоо аймагында жашап, каражанийлер каганатынын орношуна чечөөчө роль ойношкон (**Караев, 1963: 77–81; Караев, 1983**).

Ушул убакта өткөн орошон окуяларга байланыштуу араб автору ал – Марвази (XI – XII кк.) Чыгыш Тенир Тоолук кыргыздар жөнүндө айрыкча маанилүү маалимат калтырган. Ал – Марвазинин айтымында "кыргыздар түрк калктарынын бири. Жайкы чыгыш (түндүк – чыгыш) менен түндүктө жашаган көп санду эл. Кимактар алардын түндүгүндө (жашайт). Йагма, карлуктар – батышында. Куча менен Арк (аларга салыштырмалуу) кышикы батыш (түштүк – батыш) жана түштүк тарабында жайгашкан" (**Marvazi, 1942: 18**).

Эгерде, VIII – IX кк. кимактардын Ортоңкү Иртыштан Жунгар дарбазасына чейинки аймакты ээлешкендигин (**Кумеков, 1972: 115**) эске алсак, анда кыргыздар кимактардын түштүгүндөгү коншусу болуп чыгат. Ал – Марвазинин эмгегинде карлуктар мурда Алтайда жашашкан. Алар тогузгуздардан женилгенден кийин Жети – Суу, Чу – Талас өрөөнүн жердеген түргөш өлкөсүнө көчүп келишкен (**Marvazi, 1942: 18**). Демек, кыргыздар – йагма, карлуктардын чыгышында, Карапшар менен Кучанын түндүк чыгышында, болжолдуу түрдө Или дарыясы менен Манас өрөөнүн аралыгында көчүп журушкөн.

Мындан тышкары ал – Марвази кыргыздардын көмүү салтында өзгөрүү жүргөндүгүн белгилейт. "Кыргыздардын салтында өлгөндү өрттөшчү; алар от тазартып, аруулайт деп ишенишет. Мурда алардын салты ушундай эле, качан мусулманардын коншусу болгондон бери, сөөкту көмүп калышты" (**Marvazi, 1942: 18**) деп жазган Селжук султандарынын мурдагы дарыгери. Асыресе, адам анатомиясын, мындан тышкары мусулманча көмүү салтын мыкты билген враачтын жана илим адамынын кыргыз салтында өткөн өзгөрүштү жазганды ынанууну эле жаратпастан, балким ал окуяга күбө болгон же маалыматты ишенимдүү адамдардан укса керек деп тыянак чыгарууга негиз берет.

Новосибирскилик окумуштуу О.А. Митъко ал – Марвазинин бул маалыматын IX – X кк. Чыгыш Түркстанга жер которгон кыргыздар арасында болгон деп тыянак чыгарат. Илимпоздун көз карашына караганда кайсыдыр бир калктын коомдук – экономикалык турмушунда кескин бурулуш окуя жүргөндө гана барып, айрыкча консервативдүү санаалган көмүү салтында өзгөрүү болоорун белгилеп, буга аварлар башта сөөкту өрттөсө кийин Дунайга барганда көмүү салтында өткөндүгүн мисал кылат<sup>7</sup>.

Жогоруда белгилегендей кыргыздар сөөкту өрттөп көмүшкөн жана XI – XII кк. алардын түштүгүндөгү наймандар ислам дининен беймаалым болушкан. Ал – Марвазинин убагында ислам дини Или дарыясынан нары тараган эмес. Ал – Марвазиден 46 жыл мурун эмгек жазган Махмуд Кашгари, ислам дини түштүк – чыгышта Черченге чейин, түндүк – батышында Куми – Тарас дарыясына жана Или дарыясынын өрөөнүнө чейин тараган, (**Махмуд Кашгари, 1960: 253, 347**) – деп белгилеген. Каражанийлер каганатында ислам мамлекеттик динге айланган. Анын чыгыш чеги Черченден бери өтүп Куча, Сасык – Көл жана Балхаштын батыш тарабына чейин тараган. В. В. Бартольдун пикирине ылайык Чутучак, Эмил дарыясынын өрөөнү XII к., ошондой эле, XI к. ислам таасиринен сырт калган (**Бартольд, 1968: 104**).

Кытайтаанычу Таалайбек Бейшеналиевдин азырынча тарых илимине кенири тартыла элек Сун (960 – 1279), Ляо (907 – 1125), Цзинь (1113 – 1234) сулалеринин мезгилин камтыган кытай картасын чечмелеп иликтеши, мусулман авторлорунун кыргыздардын бир бөлүгү Чыгыш Түркстанга жайгаштырган дарегин тастыктайт. Бул Кытай картасында Ляо, Түндүк Сун мезгилиндеги кыргыздар "Уши, Аксудан батышыраак, Кашгар суусу менен Барчук айлынан түштүгүрөөк, Жогорку Артуш менен төмөнкү Артуштан түндүгүрөөк жайгашкан. Т. Бейшеналиевдин көз карашында кыргыз конушу караханийлердин чыгышында, уйгурлардын батышында, башкача айтканда, эки мамлекеттин ортосунан орун алган.

Ошондой эле, Цзинь, Түштүк Сун мезгилиндеги кыргыздар "Цянхэ (Енисей) өрөөнүндө, Цяньцяньчжоунун (Кэм Кемжиут) жана Убсунор көлүнүн түндүгүндө орун алышкан. Кыргыздардын түштүк – батышында Алтай тоосу белгиленген".

Т. Бейшеналиевдин иликтөөсүнө ылайык Чыгыш Түркстандагы жана Енисейдеги кыргыздар "саязястар" деп бирдей жазылган.

Мунун өзү, IX к. жарымында Чыгыш Түркстанга жер котортгон кыргыздар монгол дооруна чейин бул аймакты жердеп келгендигин ырастайт.

XVI к. жазылган "Мажму ат – Таварих" дарегинде монгол дооруна чейинки кыргыздардын тарыхы жана алардын илсам динине тартылыш жагдайы кабарланат. Жазма булакта кыргыздардын он жана сол канаттык теги Ана – л – хакктан тарагандыгы айтылат (**Ромодин: 8–10**) Кыргыз санжырадарында болсо, Аналхак, Ша – Мансур деп айтылган Шейх Мансур ал – Халлаж жөнүнө өзүнө уламыштык аңыз кеп тараган (**Винников, 1956: 40; Закиров, 1996: 31**).

Кыргыздын ичинде жазылган "Шажара – ии насаб наме – ии илатий" (Санжыра жана көчмөн элдердин жарапалышы) кол жазма – сында, кыргыздар Шейх – Мансур Халлаждан тарагандыгы айтылат (**Мокеев, 1984: 146–147**).

Буга чейин кыргыз санжыраларында Ша – Мансур, Аналхак деп айтылып келген кыргыз теги Шажара – ииде толук түрүндө Шейх Мансур Халлаж деп берилет.

Шейх Мансур ал – Халлаж (858 – 922) орто кылымдагы мусулман дүйнөсүнө атагы чыккан айтылуу сүфий шейх катары белгилүү. Мусулман авторлорунун айтымында ал өзүн "Ана – л – хакк" (Мен – күдаймын) деп атаган (**Ислам, 1991: 269**) Ал – Халлаж 897 – ж. окуучулары менен Багдаддан Чыгыш Түркстанга сапар тартып, Турфанга чейин барган. Анын Чыгыш Түркстанга келишинин максаты "каирдин" түрк элдерин исламга тартуу болгон. Ал – Халлаждын Чыгыш Түркстанга сапарын алгач изилдеп чыккан француз окумуштуусу Л.Массиньон, IX к. орто ченинде кыргыздардын Кочону ээлегенинин көнүл бурган (**Мокеев, 1984: 148**). Академик В.В. Бартольдун белгилөөсү боюнча ислам дининин таасирине мусулман өлкөлөрүнө коншулаш жашаган калктар кабылышкан. Дербиш ордениндеги

шайхтердин окуусу маданияттуу областтарга караганда, көчмөн талаадагы ийгилиги олуттуу болгон (**Бартольд, 1963: 125**).

Асырлесе, кыргыз санжыраларындагы Шейх Мансур ал – Халлаж жөнүндөгү дарек, IX к. Чыгыш Түркстанга жер көрөнгөн кыргыздардын ислам динине тартылышиның ырастайт. Аны менен бирге, ал – Марвазинин кыргыздар качан мусулмандарга коншу болуп жашагандан баштап көмүү салты өзгөргөн деген маалыматынын баркын арттырып, алардын хронологиялык жана мейкиндик мазмунундагы жакындыгын айгинелейт.

Улуу державалык абалга жеткен кыргыздар Борбордук Азиянын кенири мейкиндегине маданий дөөлөтүн таратып, кыргыз атын таанытуу менен бирге саясий үстөмдүгүн арттырууга жетишкен. Акыркы кырдаал мамлекеттин зор жетишкендиги эле эмес, тескерисинче, мыңдай абал кыргыз биримдигине, мамлекеттин бүтүндүгүнө терс таасир тийгизди. Натыйжасында, кыргыз этносу эки бөлөк жерге жайгашып, мамлекеттин саясий жана аскердик күчү бөлүнүп, тыш дүйнөгө, каршылашкан душмандарга чогуу чыгып күрөшүү дараметинен айрылышкан.

#### **Тексттеги илимий шилтемелер:**

<sup>1</sup> Күлүг – боганын кытайча жазылышы Цзюйлу Мохе. В.В. Радлов Цзюйлю – уйгурдун "Күчлүг" сөзү деп чечмелейт. Кар.: Радлов В. В. Титулы и имена уйгурских ханов//Записки вост. отд. – ния (имп.) Русского археологического общества. – 1891. – Вып.2 – 4. – Б. 265 – 270; Ал эми Мохэ – Бага уйгур титулу болгон. Кар.: Hamilton. Les ouïghours. – Б. 147.

<sup>2</sup> Кляшторный С.Г. Историко – культурное значение суджинской надписи//Проблемы востоковедения. – 1959. – №5; өзү эле. Суджинская надпись уникальный памятник "Кыргызского велико – державия"//Источники по средневековой истории Кыргызстана. – Бишкек, 1991. – Б. 57 – 59; Ал эми А.Н. Бернштамдын Яглакар ханды Манастын каарманы катары көрсөтүшү С.Е. Малов тарабынан кескин сынга алынган. Кар.: Бернштам А.Н. Историческое прошлое киргиз – ского народа. – Фрунзе, 1942, Малов С.Е. Енисейская. – Б. 85 – 90.

<sup>3</sup> Супруненко Г.П. Некоторые источники по древней истории кыргызов//История и культура Китая. – М., 1974. – Б. 242; Дулюй шихе – Түлүш Алп болуп окулат. Кар.: Супруненко Г.П. Из древне – кыргызской ономастики // Сов.туркология. – 1970. – №3. – Б. 79 – 80.

<sup>4</sup> Супруненко Г.П. Некоторые источники. – Б. 243; Малявкин А.Г. Материалы. – Б. 99, Та – бу Хэцзу – Тапу Алп Сол болуп окулат. Кар.: Супруненко Г.П. Из древнекыргызской.

<sup>5</sup> Або – кытай иероглифинен кыргызча Апа болуп окулат. Кар.: Супруненко Г.П. Из древне. – Б. 80 – 81.

- <sup>6</sup> Гуцзинь тушу цзичэн. Цз. 61. тетр 214.—Б. 5; Сюй тунчжи. Раздел "Лечицань". Цз. 271.—Б. 4832; Синь Таншу. Т. 17.—Цз. 180.—Б. 5337; Эрши уши.—Т. 6.—Цз. 180.—Б. 566. Кытай котормолору жана баалуу кенештери үчүн кытайтаануучу Т. Бейшеналиевге ыраазычылыгымды билдирем.—Автор
- <sup>7</sup> Митко О. А. Обряд трупосожжения у енисейских кыргызов. //Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I—II—тысячелетии н.э.—Кемерово. 1994.—Б. 223; өзү эле. Возможности реконструкции погребальной обрядности енисейских кыргызов. //Происхождение кыргызов.—Бишкек, 1995.—Б. 56—58; Кыргызстандык археолог К.Ш. Табалдиев дагы ушундай эле карашты жактайт. Кар.: Табалдиев К.Ш. О связях енисейских и Тянь—Шаньских кыргызов.—Б. 77—79.
- <sup>8</sup> Чжунго миши диту цзи (Исторический атлас Китая). Эпоха династий Сун, Ляо, Цзинь.—Пекин: Диту губаньше, 1987.—Т.6.—Б. 38—39 (Кытай дареги жана баалу кенеши менен бөлүшкөндүгү үчүн Т.Бейшеналиевге терен ыраазычылыгымды билдирем—Авт.).

#### **АДАБИЯТТАР**

- АБУ ИСХАК ал—Истахри. **Китаб масалик ал—мамалик**.—Лейден, 1870.
- АГЕЕВА Е., ДЖУСУПОВА А. **Интересная находка**//Зап. Казахст. гос.унив. Серия история. Т. 54.—1963.—Вып. 12.
- АРСЛАНОВА Ф.Х. **Курганы с трупосожжением в Верхнем Иртыше**. //Поиски и раскопки в Казахстане.—Алма—Ата, 1972.
- Атлас Киргизской ССР**.—Т.1.—М., 1987.—Б. 18—19.
- БАРТОЛЬД В.В. **Соч.**.—М., 1968.—Т.5.
- БАРТОЛЬД В.В. **Соч.**.—М., 1963.—Т. 2,—Ч.1
- БАСКАКОВ Н.А. **Три рунические надписи из с. Мендур—Соккон Горно—Алтайской области**.//Сов.этнография.—1966.—№ 6.
- БЕРНШТАМ А.Н. **Историко—археологические очерки**//Мате—риалы и исследования по археологии СССР.—1952.—№ 26.
- БИЧУРИН Н. Я. **Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена**.—М., 1950.—Т.1.
- ВАЙНШТЕЙН С.И. **Мир кочевников в центре Азии**.—М., 1991.
- ВИННИКОВ Л.Б. **Родо племенной состав и расселение киргизов на территорию Южной Киргизии**//Тр.Кирг. археол. этногр. экспедиции.—1956.—Т.1.
- ВОЛКОВ В.В. **Гобийский всадник**//Новое в советской археологии.—М., 1965.

- ЕВТЮХОВА Л.А. **Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов).** – Абакан, 1948.
- ЕВТЮХОВА Л.А. **О племенах Центральной Монголии в IXв.**//Сов.археология. – 1957. – № 2.
- ЗАКИРОВ С. **Кыргыз санжырасы.** – Бишкек, 1996.
- ИБН ХАУКАЛ. **Китаб масалик ва-л-мамалик.** – Лейден, 1872.
- Ислам: энциклопедический словарь.** – М. – 1991.
- История Киргизии.** – Фрунзе, 1956. – Т.1.
- КАРАЕВ О. **Некоторые свидетельства арабских и персидских источников 9–12 вв. О хозяйственной жизни киргизов**//Изв. АН Кирг. ССР. – СОН. – Т.5. – Вып.3 (История), Фрунзе, 1963.
- КАРАЕВ О. **История Караканидского каганата (Х–начало XIII вв.)** – Фрунзе, 1983.
- КИСЕЛЕВ С.В. **Древние города Монголии**//Сов.археология. – 1957.
- Краткая история уйгуров.** – Алма – Ата., 1991.
- КУМЕКОВ Б.Е. **Государство кимаков IX–XII вв. по арабским источникам.** – Алма – Ата, 1972.
- КЫЗЛАСОВ Л.Р. **Археологические исследования на городище Ак–Бешим в 1953–1954–гг.**//Тр. Кирг. археол. этногр. экспедиции. – 1959. – Т.2.
- КЫЧАНОВ Е.И. **О ранней государственности у киданей.** //Центральная Азия и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1990.
- ЛЕВАШЕВА В.П. **Два могильника кыргыз хакасов.**//Материалы и исследования по археологии СССР. – 1952. – № 24.
- ЛУБО–ЛЕСНИЧЕНКО Е.И. **"Уйгурский" и «киргизский» пути в Центральной Азии**//Труды Государственного Эрмитажа. – Л., 1989
- МАЛЯВКИН А.Г. **Уйгурские государства в IX–XII вв.** – Новосибирск, 1983.
- МАЛЯВКИН А.Г. **Танские хроники о государствах Центральной Азии.** – Новосибирск., 1989.
- Marvazi. On China, the Turks and India. Transl, a comment by V. Minorsky** – London. 1942.
- Махмуд КАШГАРИЙ. **Девону луготит турк.** – Ташкент, 1960. – Т.1. – Т.3. – 1963.

- МОКЕЕВ А.М. **Новый источник по генеологии киргизского народа.**  
//Источниковедение и текстология средневекового  
Ближнего и Среднего Востока. – М., 1984.
- Материалы по истории киргизов в Киргизии.** – М., 1973.
- МОГИЛЬНИКОВ В.А. **Кимаки. Степи Евразии в эпоху  
средневековья.** – М., 1981.
- Radloff. V.Observations sur les Kurgis.**//Asiatique. – Paris, 1863.
- РОМОДИН В.А. **Извлечение из "Маджму ат-Таварих"**//Кыргыз Респ.  
УИА Кол жазмалар бөлүмү. – Инв. № 887.
- САВИНОВ Д.Г. **Этнокультурные связи енисейских кыргызов и  
кимаков в IX-X вв.**//Тюркологический сборник, 1975.  
– М., 1978.
- САВИНОВ Д.Г. **Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху.** –  
Л., 1984.
- САВИНОВ Д.Г. **Археологические данные о связях енисейских и  
Тянь-Шаньских кыргызов**//Вопросы этнической  
истории киргизского народа. – Фрунзе, 1989.
- HUDUD al-Alam//**Transl and explained by V. Minorsky.** – London, 1883.
- ХУДЯКОВ Ю.С. **Кыргызы в Центральной Азии**//Вопросы этнической  
истории киргизского народа, – Фрунзе, 1989
- ХУДЯКОВ Ю.С. **"Легендарная сцена" из Кум-Тура**//Сибирь в  
древности. – Новосибирск, 1979.
- ХУДЯКОВ Ю.С. Экспедиция ЮНЕСКО по проекту **"Шелковый путь"** на  
территории КНР //Изв. Сибирского отделения АН СССР.  
История, философия, филология. – 1991. – Вып. 1.
- ХУДЯКОВ Ю.С. **Комплекс находок** из Вашися – памятника кыргызской  
культуры в Восточном Туркестане//Кыргыз Респ. ИА  
Кабарлары. – 1992. – № 1